

**Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын
2022-жылдын 1-январынан тартып 2024-жылдын 31-декабрына чейинки
мезгил аралыгына карата бюджетинин аткарылышына жана ишине
шайкештик аудити жөнүндө
ОТЧЕТ**

“Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2025-жылга аудитордук иш планына жана Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын 2025-жылдын 8-августундагы №06-1/479 буйругунун негизинде, Эсептөө палатасынын аудитору А.А. Раматилаевдин жетекчилиги менен башкы мамлекеттик инспекторлору Н.А. Кайимов, Р.С. Иманбаев, мамлекеттик инспекторлору А.А. Абдуллаев, М.К. Макешов, С.А. Султанмуратов жана аймактык бөлүмдөрүнүн мамлекеттик инспекторлору тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын 2022-жылдын 1-январынан тартып 2024-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгына карата (мындан ары – УТРК, Корпорация) бюджетинин аткарылышына жана ишине шайкештик аудити жүргүзүлгөн.

Жооптуу тарап жана аудит субъектиси: Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы.

Жетекчиликтин жоопкерчилиги

Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын жетекчилиги республикалык бюджеттин жана атайын эсептин каражаттарынын тескелишине жана мыйзам чегинде ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга, ошондой эле ушул аудиттин предметине жоопкерчилик тартат.

Аудитордун жана аудитордук топтун милдети

Корпорациянын ишинин мыйзамдардын талаптарына (аудиттин критерийлерине) шайкеш келишине карата өз алдынча корутундуга келүүсүндө турат.

Аудит жыйынтыкты тастыктаган жетиштүү жана тиешелүү далилдерди алуу үчүн, жол-жоболорду аткарууну өзүнө камтыйт. Аудитте чогултулган далилдер бул отчетто жазылган жыйынтыкты чыгаруу үчүн негизди камсыз кылуу үчүн жетиштүү жана тиешелүү болуп саналат.

Аудиттин предмети

Укукту белгилөөчү ченемдик документтерде бекитилген милдеттерге жана максаттарга Корпорациянын ишинин шайкеш келишин изилдөө болуп эсептелет.

Аудит критерийлери:

- Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- Кыргыз Республикасынын республикалык бюджет жөнүндө мыйзамдары (2022-2024-жылдарга);
- Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси;
- Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Жарнамалар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- Бухгалтердик эсеп жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- Кыргыз Республикасынын 2017-жылдын 29-сентябрындагы №626 "Казыналыктын бирдиктүү эсеп системасындагы атайын жана депозиттик эсептерде топтолгон бюджеттик мекемелердин каражаттары жөнүндө" токтому;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы №471 "Командировкалык чыгымдардын нормаларын белгилөө жана алардын ордун толтуруунун тартиби жөнүндө" токтому;
- Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137-Б, 2023-жылдын 11-ноябрындагы №2-Б, 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйруктары менен бекитилген "Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча" Жобосу;
- Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;
- Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын Уставы жана жамааттык келишими.

Аткарылган иштерди кыскача баяндоо

Ушул аудиттин жүрүшүндө Корпорациянын ишине тиешелүү болгон ченемдик-укуктук актылары, ошондой эле ички нормативдик документтер колдонулду. Тобокелдиктин белгиленген деңгээлдеринин негизинде, аныкталган тандоо көлөмүнө ылайык маселелердин аудити жүргүзүлдү.

Аудиттин мезгилинде каржылоону бөлүштүрүүчүлөр болуп төмөндөгүлөр эсептелишкен:

- Биринчи кол коюу укугу менен:
- Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын башкы директорлору К.О. Иманалиев 2023-жылдын 9-мартына чейин, Б.К. Тиллебаев 2023-жылдын 9-мартынан тартып 2024-жылдын 31-декабрына чейин;
- Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын каржы-экономикалык башкармалыгынын башчысы Н.М. Жумабаева аудит камтыган мезгил аралыгында толук иштеген.
- Экинчи кол коюу укугу менен:
- Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын каржы-экономикалык башкармалыгынын башчысынын орун басары А.Ш. Джекшенова аудит камтыган мезгил аралыгында толук иштеген.

Корутунду

Аудит тарабынан жүргүзүлгөн иштин натыйжасында, төмөнкү жазылган жагдайларды кошпогондо, Корпорация тарабынан бюджеттик жана атайын эсептин каражаттарын пайдаланууда, маанилүү аспектилеринде мыйзам талаптарына шайкештиги аныкталды.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын мурдагы аудитинин жыйынтыктары боюнча жазма буйруктарынын жана сунуштарынын аткарылышы

Аныкталды жана корутунду

Мурунку аудиттердин жыйынтыктары боюнча жазма буйруктардын төмөндөгүдөй пункттары аткарылбай калган же жарым-жартылай аткарылган:

2020-жыл: 3-пункту “Чет өлкөлүк радиотелеберүү башкармалыктары жана корпорациялар менен түзүлгөн өнөктөштүк макулдашуулар боюнча 2019-2020 жылдардын жыйынтыгында түшпөй калган кирешелерди келишимдердин шарттарына ылайык толук өндүрүүгө тийиштүү чаралар көрүлсүн. Мындан ары бул булактардан түшүүчү кирешелердин эсеби, аккумуляциялык эсепти жүргүзүү толук Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137 буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү боюнча” Жобонун талаптарына ылайык жүргүзүлсүн”, жарым-жартылай аткарылган.

2021-жыл: 8-пункту “Лицензия жана телерадио берүүлөр үчүн үч чет өлкөлүк компаниянын Корпорацияга карызын төлөө боюнча иштерди жүргүзүү”, жарым-жартылай аткарылган.

11-пункту “Дебитордук карыздарды жыйноо жана кредитордук карыздарды төлөө боюнча иштерди жүргүзүү”, жарым-жартылай аткарылган.

Сунуштама: 2020 жана 2021-жылдагы аудиттин жыйынтыктары боюнча берилген жазма буйруктарынын пункттарын аткарууга эскертүү катын жөнөтүү сунушталат.

Аудит объектисине кыскача мүнөздөмө

Корпорациянын ишинин уюштуруу-укуктук негиздери, анын юридикалык статусу Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамы жана Корпорациянын уставы менен жөнгө салынат.

Корпорация Кыргыз Республикасынын калкын ички жана тышкы саясат, маданият, билим берүү, илим, руханий турмуш жаатында жана коомдук кызыкчылык туудуруучу башка чөйрөлөрдө болуп жаткан окуялар жөнүндө маалымат берүү максатында түзүлгөн жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өз ишин жүзөгө ашырат.

1. Корпорациянын түзүмүнө:

1) республикалык радиотелеборбор;

2) областтык мамлекеттик телерадиокомпаниялар;

3) Дооронбек Садырбаев атындагы “Кыргызтелефильм” студиясы кирет.

Корпорацияны каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынан жүзөгө ашырылат.

Каржылоо төмөнкүлөрдүн эсебинен да жүргүзүлүшү мүмкүн:

1) жарнаманын, гранттык жана ыктыярдуу төгүмдөрдүн, демөөрчүлүк каражаттардын;

2) обо убактысын, жарнамалык убакытты, аудио-видеопродукцияны, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү, чарбалык иштин башка түрлөрүн сатуудан түшкөн өздүк каражаттардын;

3) автордук укуктарды пайдалануу менен байланышкан кирешелердин;

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка булактардын.

Корпорациянын имараты, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү мамлекеттик менчик болуп саналат, Корпорацияга ыкчам башкаруу укугунда бекитилип берилет жана анын өз алдынча балансында чагылдырылат.

Корпорация Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында, өзүнүн уставында белгиленген чектерде бул мүлккө ээлик кылат, пайдаланат жана тескейт.

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 3-августундагы №270 “Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясын реформалоо боюнча айрым чаралар жөнүндө” Жарлыгына жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 9-сентябрындагы №493 “Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясын реформалоо боюнча айрым чаралар жөнүндө” токтомуна ылайык, Республикалык радио жана телеберүү борбору мамлекеттик ишканасы жана Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жаңыдан түзүлгөн.

Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы мекемесине бардык укуктарды жана милдеттерди өткөрүп берүү жана аларды бириктирүү жолу менен кайра түзүлгөн.

Бюджеттик каражаттардын чыгымдар сметасынын түзүлүшү жана аткарылышы

Маалымат катарында:

Корпорациянын 2022-жыл үчүн республикалык бюджеттин каражаттарынан такталган чыгымдары 443 954,5 миң сомду, кассалык чыгымдары 424 293,4 миң сомду жана иш жүзүндөгү чыгымдары 417 282,5 миң сомду түзгөн.

2023-жыл үчүн такталган чыгымдары 590 894,1 миң сомду, кассалык чыгымдары 574 021,0 миң сомду жана иш жүзүндөгү чыгымдары 547 389,0 миң сомду түзгөн.

2024-жыл үчүн такталган чыгымдары 636 853,9 миң сомду, кассалык чыгымдары 580 455,7 миң сомду жана иш жүзүндөгү чыгымдары 587 803,3 миң сомду түзгөн.

Атайын эсептин каражаттары

2022-жылга атайын эсептин сметасынын кирешелер бөлүгү 41 000,0 миң сомго такталган, иш жүзүндөгү кирешелери 25 174,1 миң сомду түзгөн, анын ичинен:

- Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категорияга таандык башка түшүүлөр – 25 174,1 миң сом;

- Башка которуулар – 60,0 миң сомду түзгөн.

Жалпы чыгашалардын кассалык чыгымы 18 243,7 миң сомду жана иш жүзүндөгү чыгымдары 19 662,1 миң сомду түзгөн.

2023-жылга атайын эсептин сметасынын кирешелер бөлүгү 42 770,4 миң сомго бекитилген, 78 505,2 миң сомго такталган, иш жүзүндөгү кирешелери 84 520,6 миң сомду түзгөн, анын ичинен:

- Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категорияга таандык башка түшүүлөр – 84 480,6 миң сом;
- Учурдагы жардам – 40,0 миң сом;
- Бюджеттин киреше бөлүгүнө которуулар – 1 022,8 миң сом;
- Башка которуулар – 4,0 миң сомду түзгөн.

Жалпы чыгашалардын кассалык чыгымы 42 007,1 миң сомду жана иш жүзүндөгү чыгымдары 30 607,2 миң сомду түзгөн.

2024-жылга атайын эсептин сметасынын кирешелер бөлүгү 75 505,2 миң сомго бекитилген жана 75 505,2 миң сомго такталган, иш жүзүндөгү кирешелери 105 849,1 миң сомду түзгөн, анын ичинен:

- Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүү категорияга таандык башка түшүүлөр – 105 849,1 миң сом;
- Бюджеттин киреше бөлүгүнө которуулар – 1 153,8 миң сом.

Жалпы чыгашалардын кассалык чыгымы 71 612,6 миң сомду түзгөн жана иш жүзүндөгү чыгымдары 35 999,1 миң сомду түзгөн.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинин 6-беренесинин 9-пунктунда белгиленген бюджеттин теңдештүүлүк принциби сакталган эмес.

Бюджеттик чыгашалар сметасынын аткарылышы боюнча отчетко (№2 форма) ылайык иш жүзүндөгү чыгымдар ашык эсептелинип, жылдын аягына кредитордук карыздар түзүлгөн, алар: Корпорацияда 2022-жылдын аягына эмгек акы беренеси боюнча такталган жана кассалык чыгымдары 166 121,3 миң сомду, иш жүзүндөгү чыгымдары 166 399,1 миң сомду түзгөн. Иш жүзүндөгү чыгымдар 277,8 миң сомго ашык эсептелинген, анын ичинде: кызматкерлердин эмгек акысына 53,6 миң сом, профсоюздук төлөмдөргө 25,3 миң сом жана киреше салыгына 198,8 миң сом (2023-жылы төлөмдөр жүргүзүлгөн).

“СТВ” Чүй областтык телерадиокомпаниясында 2024-жылдын аягына жалпы 417,9 миң сомго, анын ичинде: кызматкерлердин эмгек акысына 378,7 миң сом, транспорттук чыгымдарга 24,7 миң сом, коммуналдык чыгымдарга 14,5 миң сом.

Ысык-Көл областтык телерадиокомпаниясында 2024-жылдын аягына жалпы 107,9 миң сомго, анын ичинде: байланыш кызматына 15,3 миң сом, коммуналдык чыгымдарга 52,5 миң сом жана атайын эсептеги каражаттардын эсебинен иш сапар чыгымдарына 39,2 миң сом.

Сунуштама

Бюджеттин каралган жалпы чыгашаларынын көлөмү бюджеттин ресурстарынын суммалык көлөмүнө ылайык келүүгө тийиш.

2022-жылдын аягына түзүлгөн кредитордук карыздар кийинки отчеттук мезгилде жоюлгандыгы эске алынсын.

Аныкталды жана корутунду

Корпорациянын 2022-жылга өндүрүштүк планда каралган документалдык жана көркөм фильмдерди, телевизиондук программаларды тарттырууга сынактын жыйынтыгы менен Д. Садырбаев атындагы “Кыргызтелефильм” чыгармачылык-өндүрүштүк киновидео фирмасы мекемеси (мындан ары - “Кыргызтелефильм” мекемеси) 2022-жылдын 14-февралында 11 263,8 миң сомго 10 документалдык, 1 көркөм фильм жана 3 телепрограмма тартууга келишим түзүлгөн.

“Кыргызтелефильм” мекемеси тарабынан 14 документалдык фильм жана 3 телепрограмма тартылып, Корпорация 2022-жылдын 30-декабрында 11 968,1 миң сомго аткарылган кызматтарды аткаруу актысынын негизинде кабыл алган.

Бирок, аткарылган кызматтарды аткаруу актысында өндүрүштүк планга өзгөртүүлөр киргизилбестен, бекитилген жалпы суммасы 4 050,0 миң сомду түзгөн “Лейлектин Геродоту”, “Токтоболот Абдымомунов-100 жыл”, “Чынгыз Айтматов ааламы”, “Баткен темасы”, “Осенняя радуга” документалдык жана 1 500,0 миң сомду түзгөн көркөм фильмдердин ордуна башка документалдык фильмдер тартылган.

“Кыргызтелефильм” мекемеси чарбалык эсеп менен иштөөчү өзүн-өзү тейлөөчү мекеме болгон. 2022-жылдын 14-февралында түзүлгөн келишимдин негизинде фильмдерди тартууга 11 263,8 миң сом чыгымдап келишимдин 3.1. пунктунун негизинде даяр өндүрүштүк продукция тапшырмак.

Өткөрүлгөн сынакка өтүнмө берүүдө милдеттенмелерди аткаруу үчүн жетиштүү каражатка ээ деп көрсөтүлгөн.

Бирок, Корпорация келишимде каралган 11 263,8 миң сомдон сырткары фильмдерди тартууга негизсиз унаа каражаттарын бөлүп берип, 304,8 миң сомго 5395 литр күйүүчү майын чыгымдаган.

Сунуштама

Келишимдерде каралган шарттардын аткарылышы камсыздалсын. Өндүрүштүк планга өзгөртүүлөр киргизилбестен башка документалдык фильмдердин тартылышы каралсын.

Негизсиз 5395 литр күйүүчү майына чыгымдалган 304,8 миң сом бюджетке калыбына келтирилсин.

Негизсиз кошумча чыгымдарга жол берген кызмат адамдарынын жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Корпорация “Башка товарларды жана кызматтарды сатып алуу” беренеси боюнча ЖИ Б.Б. Сатыбалдиева менен теледолбоорлорду жасалгалоо жумуштарын аткарууга келишимдер түзүлгөн, анын ичинен: 2023-жылдын 1-декабрындагы №146/2023 келишиминин негизинде “Ретро дискотека” теледолбооруна 730,5 миң сомго, 2023-жылдын 1-декабрындагы №145/2023 келишиминин негизинде “Жаңы Жыл 2024” теледолбооруна 1 450,2 миң сомго, 2024-жылдын 31-октябрындагы №108/2024 келишиминин негизинде “Жаңы Жыл 2025” – 1 144,8 миң сомго, “Циклорама” тартуу студиясына 589,5 миң сомго жана “Билги” теледолбооруна 1 420,5 миң сомго.

Корпорация тарабынан аткарылган жумуштар кабыл алынган.

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу

секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун негизги каражаттарды таануу бөлүгүн бузуу менен (анын ичинде 127-п.) каражаттар таанылбастан негизсиз чыгышталган.

Мындан сырткары, Салык кодексинин 178-беренесинин талаптары сакталбастан ЖИ Б.Б. Сатыбалдиева тарабынан жалпы 5335,5 миң сом аткарылган кызматтары үчүн, аудит мезгилине талап кылынган эсеп-фактуралары электрондук документ түрүндө берилген эмес.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун негизги каражаттарды таануу бөлүгүнүн аткарылышы камсыздалсын жана 5335,5 миң сомду түзгөн чыгымдар активдер катары таанылып баланска кабыл алынсын.

Салыктык эсептер так жүргүзүлүшү үчүн электрондук эсеп-фактуралары түзүлүшү зарыл.

Эфирден чагылдырылган жарнамалардын баалардын түзүлүшү жана төлөмдөрү боюнча

Аныкталды жана корутунду

УТРК жана Ала-Тоо24 YouTube каналында жайгаштырылган маалыматка ылайык, Корпорация тарабынан “Биздин бренд” программасында 2023-жылдын 8-декабрындагы №5/91 буйругу менен бекитилген Корпорациянын эфир убактысынын прайсына ылайык прайм-тайм (18:00 – 00:00) – 1 мүн. - 7000 сом жана офф-тайм (07:00 – 18:00) – 1 мүн. – 3200 сом.

“Биздин бренд” программасында 9 ишкерлердин ишмердүүлүгү жөнүндө телеберүүлөр чагылдырылган, жалпы 200,54 мүнөттү түзгөн, бирок келишим түзүлгөн эмес жана атайын эсепке каражаттар түшкөн эмес.

Прайм-тайм убактысында 1403,8 миң сом ($7000 \text{ сом} * 200,54$), кайталоо офф-тайм убактысында 641,7 миң сом ($3200 * 200,54$), жалпы 2045,5 миң сомду түзгөн. “Биздин бренд” программасында акысыз жарнама жайгаштырылышы Корпорациянын ички документтеринде жөнгө салынган эмес.

Аныкталды жана корутунду

Ала-Тоо24 YouTube каналынан (21-58 мүн.) алынган маалыматка ылайык, 2024-жылдын 24-майында Ала-Тоо24 телеканалында жеке билим берүү мекемеси жөнүндө 2,41 мүнөттүк PR-сюжети чагылдырылган, мекеме менен келишим түзүлгөн эмес жана атайын эсепке каражаттар түшкөн эмес.

2023-жылдын 8-декабрындагы №5/91 буйругу менен бекитилген Корпорациянын эфир убактысынын прайсына ылайык жоготуу эсеп менен 129,6 миң сомду түзгөн.

Аныкталды жана корутунду

Ала-Тоо24 телеканалында жеке ишкана жөнүндө 10 мүнөттүк PR-сюжети жайгаштыруу фактысын аныктоо жөнүндө Республикалык радио жана телевидение борборунун (РРТЦ) кызматкерлери тарабынан 2022-жылдын 23-мартындагы акты түзүлгөн.

Ошондой эле, Ала-Тоо24 телеканалында лазердик хирургия клиникасы жөнүндө 3 мүнөттүк PR-сюжети жайгаштыруу фактысын аныктоо жөнүндө Республикалык радио жана телевидение борборунун (РРТЦ) кызматкерлери тарабынан 2022-жылдын 25-июлундагы акты түзүлгөн.

Жогоруда белгиленген ишканалар менен PR-сюжетин чагылдырууга келишим түзүлгөн эмес жана атайын эсепке каражаттар түшкөн эмес. 2021-жылдын 13-декабрындагы №2/427 буйругу менен бекитилген Корпорациянын эфир убактысынын прайсына ылайык жоготуу эсеп менен 223,1 миң сомду (13 мүн*10920 сом жана кайталоо 13 мүн*6240 сом) түзгөн.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Жарнама жөнүндө Мыйзамынын 10-беренесине ылайык, массалык маалымат каражаттарында тымызын жарнаманын башка ыкмаларын пайдаланууга жана таратууга, анын ичинде керектөөчүгө андоосуз таасир берүүчү, атайын көрсөтмө кыстырмаларды (кош жазылмаларды) пайдаланууга жол берилбейт.

Жарнама бөлүмүнүн түшүндүрмөсүнө ылайык, 2024-жылдын 25-ноябрында “Замана” программасында балдар жалаягынын пайдасы жана зыяны аттуу телеберүүдө балдар жалаягынын аталыштарын (бренддерин) жарыялоо менен 22 мүнөттүк сюжет чагылдырылган. Бирок, ишканалар менен келишим түзүлгөн эмес жана атайын эсепке каражаттар түшкөн эмес, 2023-жылдын 8-декабрындагы №5/91 буйругу менен бекитилген Корпорациянын эфир убактысынын прайсына ылайык офф-тайм: 70,4 миң сом (22 мүн*3200 сом, офф-тайм (07:00 – 18:00) – 1 мүн. – 3200 сом).

Аныкталды жана корутунду

Жарнама бөлүмүнүн башчысынын жана башкы эсепчинин түшүндүрмөлөрүнө ылайык, 2022-жылдын 1-январынан тартып 31-декабрына чейин Корпорацияга караштуу Биринчи радиосунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан маалымат чагылдырылган. Бирок, келишим түзүлгөн эмес жана атайын эсепке каражаттар түшкөн эмес. Жыл ичинде 50 программа узундугу 10 мүнөттөн, жалпы 500 мүнөттү түзгөн же бекитилген прайска ылайык жоготуу эсеп менен 600,0 миң сомду (500 мүнөт *1200 сом) түзгөн.

Сунуштама

Каражаттардын жоготууларына жол берилбешине иш-аракеттер жүргүзүлсүн.

Акысыз жарнама жайгаштыруу Корпорациянын ички документтеринде жөнгө салынсын.

Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук комитетинин 2025-жылдын 12-сентябрындагы №5/2037 каты менен аудит учурунда берилген Корпорацияга караштуу телеканалдарынын жарнамалык мониторингине (мындан ары-мониторинг) ылайык, төмөндөгүлөр белгиленди:

Аныкталды жана корутунду

Аудит камтыган мезгил аралыгында, мониторинг менен Корпорациянын жооптуу кызматкерлери берген маалыматтарды салыштырууда жарнамаларды

көрсөтүүгө (жарыялоого) келишимдери, жумуштарды аткарылган жөнүндө актылары, ошондой эле төлөмдөрү жок жалпы жоготуу **2490 мүнөттү же** эсеп менен **3 678,3 миң сомду** түзгөн (2024-жылга 192,42 мүнөттү же 278,7 миң сомду түзгөн, 2023-жылга 415,63 мүнөттү же 953,0 миң сомду түзгөн, 2022-жылга 1881,95 мүнөттү же 2446,6 миң сомду түзгөн).

Аныкталды жана корутунду

2022-жылы “Куазар” ЖЧКсы ЮНИСЕФтин жарнамасын жайгаштырган.

Кыска роликтерди “Куазар” ЖЧКсы “ТВ Медиа Сервис” жарнама агенттиги аркылуу жайгаштырган. Ал эми, фильмдерди көрсөтүү үчүн “Куазар” ЖЧКсы Корпорация менен (түз) келишим түзгөн. Фильмдер УТРКнын эфиринде июнь жана июль айларында көрсөтүлгөн. 2022-жылдын 10-июнунда №19/2022 келишими түзүлүп, бирок эфирдик чыгуу убакыттары так көрсөтүлбөгөн:

“Эфирдик убакытты пайдалануу убактысы 16:00–19:00”.

2022-жылга бекитилген прайс-листке (13.12.2021-ж. №2/427 буйругу) ылайык: 07:00–18:00 (жарнамалык эмес убакытта) – 1600 сом/мүнөт, 18:00–00:00 (прайм-тайм) – 4500 сом/мүнөт, 1 мүнөт социалдык жарнаманын эфирдик баасы – 4500 сом.

Фильмдер 16:00–19:30 аралыкта көрсөтүлгөн, натыйжада 200,2 миң сом (44,9 мүнөт×4500 сом) 35% арзандатуу каралып 130,1 миң сомду түзгөн, бирок, Корпорациянын эсебине 80,8 миң сом кириштелген, айырмасы 49,3 миң сом. Мындан сырткары, 2022-жылдын июль айында көрсөтүүгө 101,0 миң сом (22,45 мүн *4500 сом) эсептелген, жалпы жоготуу эсеп менен 150,4 миң сомду түзгөн (аудиттин жыйынтыгын кароо мезгилине 151,5 миң сом калыбына келтирилген).

Аныкталды жана корутунду

Аудит камтыган мезгил аралыгында, мониторинг менен Корпорациянын жооптуу кызматкерлери берген маалыматтарды салыштырууда медициналык мекеменин 2022-жылдын октябрь жана ноябрь айларында УТРК каналында 26,02 мүнөттүк жарнамасы чагылдырылган (2022-жылы прайм-тайм 3200 сом, 26,02 * 29700 сом = 772,8 миң сом), УТРК Музыка каналында 2022-жылдын октябрь, ноябрь жана декабрь айларында (68 мүнөт*7000 сом = 476,0 миң сом) жарнамасынын келишимдери, жумуштарды аткарылган жөнүндө актылары, ошондой эле төлөмдөрү жок экендиги аныкталган, жалпы жоготуу эсеп менен 1 248,8 миң сомду түзгөн.

Сунуштама

Корпорациянын 2022-жылдын 1-январынан тартып 2024-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгына карата эсеп менен **5 900,6 миң сомго** медиа-жарнама үчүн киреше бөлүгүнүн жоготуусун кароо укук коргоо органдарына жиберүү сунушталат.

“Куазар” ЖЧКсы жарнамасын жайгаштырууга 151,5 миң сом төлөмдөрү жүргүзүлгөндүгү эске алынсын.

Аныкталды жана корутунду

Корпорация жана “Спорт Медиа Инвест” ЖЧКсы 2023-жылдын 15-сентябрында №2023-01/1509 кызмат көрсөтүү жөнүндө келишимине ылайык, кызмат көрсөтүүнүн биринчи этабынын алкагында “Спорт Медиа Инвест” ЖЧКсы КТРКнын студиясын жалпы 6000,0 миң сом (алты миллион) сомго

жабдуу милдеттенмесин алган.

Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-беренесинин 3-пунктунун 3-пунктчасын бузуу менен мамлекеттик сатып алуулардын жол-жоболорусуз 6 000,0 миң сомдук (30.10.2023-жылдагы кабыл алуу-тапшыруу актысына ылайык, “Спорт Медиа Инвест” ЖЧКсынан төмөнкү жабдуулар өткөрүлүп берилген: LED-экран (дубалга орнотулган), аянты 70 м², жалпы суммасы 3 480,9 миң сом; жарык жабдуусу 3/1 380W, саны 11 даана, жалпы суммасы 789,2 миң сом; Монтаждоо иштери — 362,0 миң сом; “Ой Ордо” студиясынын декорациялары — 1367,9 миң сом) жабдууларга эфирдик убакытты алмашуу жолу менен жүргүзүлгөн, жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексинде белгиленгендей бирдиктүү казыналык системаны кыйгап өтүүгө жол берилген.

Сунуштама

Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодексин бузууга жол берилгендигин эске алуу менен бузууларды кароо үчүн укук коргоо органдарына жөнөтүү сунушталат.

Аныкталды жана корутунду

Жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (2023-жылдын 3-июлундагы №130 редакциясында тыюу салынган) 16-беренесинин 5-пунктунун 5-пунктчасына ылайык, оюндун тобокелдигине жана алардын уюштуруучуларынын, катышуучуларынын жана ортомчуларынын, анын ичинде букмекердик конторалар жана тотализаторлор сыяктуу оюн-зоок жайларынын өз ара мелдештерине негизделген жарнаманы (оюн-зоок бизнесинин жарнамасын) таратууга тыюу салынган.

Ошондой эле, “Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы” жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 2-пунктунун 5-пунктчасында - кумар оюн бизнеси жөнүндө жарнамалык жарыяларга уруксат берилбейт.

Аудит камтыган мезгил аралыгында, Корпорациянын УТРК Спорт телеканалында жалпы 2357,67 мүнөт (2023-жыл – 1436,05 мүнөт жана 2024-жыл 921,62 мүнөт) букмекердик кеңсе ишканасынын жарнамасы чагылдырылган.

Жыйынтыгында Жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-беренесинин 5-пунктунун 5-пунктчасын жана “Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясы” жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 2-пунктунун 5-пунктчасын бузууга жол берилген.

Сунуштама

Бузууларды кароо үчүн материалдар укук коргоо органдарына жөнөтүү сунушталат.

Аныкталды жана корутунду Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин 2023-жылдын 24-июлундагы №14-1/12891 катында көрсөтүлгөн суусундук, энергетикалык суусундугу эмес деп кат менен тастыкталган, ошондой эле, өндүрүүчү мекеме 2024-жылдын 23-январындагы №28 катына ылайык, ал суусундукта таурин жана кофеин жок деп белгилеп жана

энергетикалык суусундугу эместигин тастыктаган.

Жогоруда белгиленген каттарга негиз ал суусундуктун жарнамаларын Корпорациянын каналдарынан чагылдырылган.

Жарнама жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 16-беренесинин 1-пунктунун 3-абзацына ылайык радиодо жана телекөрсөтүүлөрдө саат 7-00дөн 24-00гө чейин алкогольдук продукцияны жана энергетикалык суусундуктарды жарнамалоого тыюу салынат. Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Жарнама жөнүндө 16-беренесинин 1-пунктунун 13-пунктчасына ылайык, 1. Алкоголдук продукцияны жана энергетикалык суусундуктардын кандай гана ыкмаларда болбосун таратылуучу жарнамасы төмөнкүдөй болууга тийиш эмес: - алкогольдук продукциянын жана энергетикалык суусундуктардын мурдатан белгилүү товардык белгилерин, соодалык маркаларын, “бренддерин”, чатырчалык “бренддерин” пайдаланууга.

Чатырчалык “бренддерин” – бул бизнестин ар кандай категориядагы өнүмдөрдү же кызматтарды бир, таанымал ат менен саткан жарнамалоо стратегиясы.

Аудит камтыган мезгил аралыгында, Корпорациянын УТРК Спорт телеканалында жалпы 377,9 мүнөт (2023 жыл – 38,0 мүнөт жана 2024 жыл 339,9 мүнөт) Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигинин катында белгиленген суусундуктун жарнамасы чагылдырылган. Бирок, чагылдырылган суусундуктун аталышы сатууларда кездештирилген энергетикалык суусундугунун аталышы менен окшоштуктар бар экендигин аудит белгилейт.

Сунуштама

Жогоруда белгиленген маалыматтарды эске алуу менен материалдар укук коргоо органдарына тиешелүү кароо үчүн жөнөтүү сунушталат.

Корпорациянын Youtube каналдары боюнча:

Аныкталды жана корутунду

Корпорациянын Ала-Тоо24 каналынын Youtube Ала-Тоо24 аттуу каналы катталган. Бул каналдын катталуучулары 832 миңди түзөт. Ала-Тоо24 каналы YouTube Өнөктөш программасына (PPY) катталган канал. YouTube'да акча табуу (монетизация)- бул көп адамдар көргөн видеолордон акча табуу процесси. YouTube'дан акча табуу - бул авторлор жараткан мазмунду кирешеге айландыруу аркылуу каналыңыздан акча табуунун жолу.

Корпорациянын Ала-Тоо24 каналы гана YouTube Өнөктөш программасына (PPY) катталган, себеби каналда чагылдырылган видеотасмалар 100% автордук видеороликтер болушу шарт.

Корпорациянын башка каналдары YouTube Өнөктөш программасына (PPY) катталган эмес.

Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексинин 6-беренесинин 2-пунктуна ылайык, толуктук принциби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган бардык кирешелерди жана чыгашаларды бюджеттерде толук көлөмдө жана милдеттүү тартипте чагылдырууну билдирет.

2022-жылдын 1-январынан тартып 2025-жылдын 15-сентябрына чейин Корпорациянын YouTube каналдарына жооптуу кызматкери тарабынан берилген маалыматка ылайык, Ала-Тоо24 YouTube каналынан 2025-жылдын 15-сентябрына 1155,0 миң сом киреше катары которулган (Улуттук Банктын расмий курсу 87,45 сомх13 208 АКШ доллар).

Бирок, толуктук принцибин бузуу менен бул каражаттар Корпорациянын атайын каражаттар эсебине түшкөн эмес. Корпорациянын аудиттин жыйынтыгына каршы пикиринде 1155,0 миң сомдун ичинен 89,5 миң сомун программалык камсыздоого байланышкан чыгымдарга жумшалган, ал эми 50,5 миң сом калдыгы УКМК кызматкерлери тарабынан конфискациялангандыгын билдиришкен. Ала-Тоо24 YouTube каналынан монетизациянын эсебинен түшүүчү каражаттардын суммасы боюнча мурдагы жооптуу кызматкер У. Мамбетов тарабынан белгиленген тартипте эсеби өткөрүлгөн эмес. Учурда, Ала-Тоо24 YouTube каналынан монетизациянын эсебинен түшүүчү каражаттардын чыгымдары же эсептеги каражаттарды чыгарып алуу боюнча так маалымат жок.

Сунуштама

Корпорация тарабынан Ала-Тоо24 YouTube каналынан монетизациянын эсебинен түшүүчү каражаттардын чыгымдары же эсептеги каражаттарды чыгарып алуу боюнча отчеттуулук бухгалтердик эсеп боюнча калыбына келтирилсин.

Ала-Тоо24 YouTube каналынан монетизациянын эсебинен түшүүчү каражаттардын чыгымдалышы боюнча маалыматтарды укук коргоо органдарына кароо үчүн жөнөтүү сунушталат.

Аныкталды жана корутунду

Корпорация 2024-жылдын 8-январындагы №3/2024, 2024-жылдын 31-декабрына чейинки мөөнөткө Агенттик келишимин түзгөн. Келишимдин шартына ылайык, Корпорация көрсөтмө берет, ал эми Агент Корпорация үчүн жарнамалык агенттин милдетин аткарууга жана маркетингдик кызматтарды көрсөтүүгө милдеттенет. Агенттик кызматтарды көрсөткөндүгү үчүн агент тарабынан көрсөтүлгөн жалпы сумманын 10% өлчөмүндө алым төлөнөт. Берилген маалыматка ылайык, жарнакты жайгаштыруудан алынган гонорардын 10% төлөнүп берилген.

Бирок, аткарылган жумуштардын актысында жарнак-коммерциялык бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жумуштар аткарылгандыгы аныкталган. Жалпы негизсиз агенттик төлөмдөр **318,2 миң сомду** түзгөн.

Сунуштама

Жогоруда белгиленген маалыматтарды эске алуу менен укук коргоо органдарына тиешелүү кароо үчүн жөнөтүү сунушталат.

Эмгек акыга төлөмдөр

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги №258 токтому менен бекитилген Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби

жөнүндө Жобонун 3,5,6-пункттарын бузуу менен жумуш орундарын (Типтүү тизмекте 37-параграф) аттестациялоосуз жана ыйгарым укуктуу органдын корутундусуз оор жумуштар жана эмгек шарттары зыяндуу же кооптуу жумуштар үчүн жалпы **48 891,3 миң сомго** кошумча акы төлөнгөн (2023-жылга 20 551,6 миң сомго, 2024-жылга 21146,7 миң сомго), анын ичинен кошумча акы белгилөө 41 698,3 миң сом, социалдык төлөмдөргө (17,25%) 7193,0 миң сом.

Сунуштама

Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдөрдү белгилөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 27-апрелиндеги №258 токтому менен бекитилген “Оор жумуштар жана зыяндуу, же эмгек шарттары кооптуу жумуштар үчүн кошумча төлөмдү белгилөөнүн тартиби жөнүндө Жобого ылайык келтирилсин жана аттестациялоо жөнүндө талаптарын аткармаган жооптуу кызмат адамдардын жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин (2004-жылдын 4-августундагы №106 редакциясында) 175-статьясынын (дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүндөгү жумуштар эки эседен кем эмес өлчөмдө төлөнөт, эгерде дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүндөгү жумуштар бир ай ичиндеги иш убактысынын ченеминин чегинде болсо – дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүндөгү иштеген убактысы үчүн бир бирдиктен кем эмес өлчөмдө жана 169-беренесинин (түнкү убакта иштеген ар бир саат жогорулатылган өлчөмдө, бирок бир жарым эседен кем эмес өлчөмдө төлөнөт). Аталган нормалар аткарылбастан, толтурулган табелдерде жалпы көрсөтүлгөн иш убактысынын ичинде майрам күндөрү жана түнкү иштеген иш убактылары кошо көрсөтүлүп, майрамдык жана түнкү иш убактысы үчүн 100% же бир бирдик өлчөмүндө төлөнүп берилгендигине карабастан, андан сырткары майрамдык иш убактысы үчүн 200 % эки бирдик өлчөмүндө жана түнкү иштеген иш убактысы үчүн 150 % же бир жарым бирдик өлчөмүндө төлөнүп берилген.

Табелдерде жалпы көрсөтүлгөн иш убактысынын ичинде майрамдык жана түнкү иш убактысы үчүн 100% же бир бирдик өлчөмүндө төлөнүп берилгенде, майрам күндөрү үчүн 100% же бир бирдик өлчөмүндө жана түнкү иштеген иш убактыларына 50% же жарым бирдик өлчөмүндө эсептелиш керек эле. Эмгек кодексинде дем алыш жана жумуш эмес майрам күндөрүндөгү жумуштар эки эседен кем эмес өлчөмдө, түнкү убакта иштеген ар бир саат жогорулатылган өлчөмдө, бирок бир жарым эседен кем эмес өлчөмдө төлөнөт деп көрсөтүлгөн. Эмгек кодексинде көрсөтүлгөн өлчөмдөн көбөйтүп төлөө ички ченемдик документтер менен таризделген эмес. Жыйынтыгында 2022-жылга майрам күндөрү үчүн 43,3 миң сом жана түнкү убакыт үчүн 648,9 миң сом, 2023-жылга майрам күндөрү үчүн 193,2 миң сом жана түнкү убакыт үчүн 4186,5 миң сом, 2024-жылга майрам күндөрү үчүн 8,3 миң сом жана түнкү убакыт үчүн 4214,1 миң сом, 2022-жылга Радиотелеборбору МИ майрам күндөрү үчүн 143,2 миң сом, 2022-жылдан 2024-жылга чейин майрам күндөрү жана түнкү убакыт үчүн 9 437,5 миң сом, анын ичинен социалдык төлөмдөр (17,25%) 1 628,0 миң сомго эсептелген, жалпы **11 065,6 миң сомго** ашыкча төлөмдөр жүргүзүлгөн.

Сунуштама

Дем алыш, жумуш эмес, майрам күндөрүндөгү жана түнкү убакыттагы жумуштарга эмгек акы эсептөөлөр Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык келтирилсин жана жооптуу кызмат адамдардын жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 191-беренесинин 3 жана 4-пункттарына ылайык белгиленген жөлөкпулдар киреше салыгы салынбаган кирешелер болуп саналат. 2022-2024-жылдары (баардык айларда эмес) эсептелген дарылоо жөлөк пулунан киреше салыгы кармалган. Дарылоо жөлөк пулунан кармалган киреше салыгы 2022-жылга 66,6 миң сом, 2023-жылга 69,0 миң сом, 2024-жылга 350,6 миң сом, жалпы **486,2 миң сомду** түзгөн.

Сунуштама

Киреше салыгын эсептөө, дарылоо жөлөк пул төлөө Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин талаптарына ылайык келтирилсин. Бюджеттик төлөмдөр (салык төлөмү боюнча) жана кызматкерлерден дарылоо жөлөк пулунан кармалган 486,2 миң сомго өз ара эсептөөлөр жүргүзүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы № 523 токтомунун 1-тиркемесинин 3-бөлүмүнүн 12- бөлүмчөсүндө кызматкерлерди сыйлоо уюмдун жетекчиси бекиткен сыйлоо Жобосуна ылайык атайын эсептин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт. Кызматкерлерге сый акы берүү кварталда бир жолудан көп эмес айлык акы фондунан үнөмдөө болгон учурда деп көрсөтүлгөн. Ал эми Корпорациянын башкы директорунун 2023-жылдын 7-июлундагы №2/148 буйругу менен бекитилген Корпорациянын кызматкерлерин сыйлоо жана материалдык дем берүү тартиби жөнүндө Жобонун 1.5. бөлүмүндө сый акы берүү ар бир кызматкердин эмгегинин сапатын, функционалдык милдеттердин жана келишимдик милдеттенмелердин аткарылышын камсыздоого анын жеке салымынын баалоосунун негизинде жүргүзүлөт.

Аталган Жобону бузуу менен кварталдык сый акыдан сырткары 3 261,1 миң сомдук сый акы эсептелген, социалдык төлөмдөр (17,25%) 562,5 миң сом, жалпы 3 823,6 миң сомду түзгөн.

Корпорациянын кызматкерлерин сыйлоо жана материалдык дем берүү тартиби жөнүндө Жобонун 1.5. пунктунун талаптарын бузуу менен ар бир кызматкердин эмгегинин сапатын, функционалдык милдеттердин жана келишимдик милдеттенмелердин аткарылышын камсыздоого анын жеке салымынын баалоосу жүргүзүлбөстөн 14 758,8 миң сом сый акы эсептелген, социалдык төлөмдөр (17,25%) 2 545,9 миң сом, жалпы 17304,7 миң сомду түзгөн.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы №523 токтомунун талаптары жана Корпорациянын башкы директорунун 2023-жылдын 7-июлундагы №2/148 менен бекитилген Корпорациянын кызматкерлерин сыйлоо жана материалдык дем берүү тартиби

жөнүндө Жобонун талаптары сакталсын, штаттагы баардык кызматкерлерге баалоо жүргүзүү бөлүгүндө.

Жогоруда белгиленген ченемдик-укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол берген жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Корпорациянын жер титирөөнүн кесепетинен жапа чеккен жарандарга жардам көрсөтүү максатында бир күндүк айлык акысын которуу боюнча чечиминин негизинде бюджеттик каражаттардан (эмгек акы беренеси) 656,7 миң сом жана атайын каражаттардан 36,1 миң сом эсептелип кармалган. Бирок, бюджет эсебинен 2023-жылдын 3-мартындагы №117 төлөө тапшырмасынын негизинде 591,8 миң сом акча каражаты которулган. Жыйынтыгында кызматкерлерден кармалган 64,9 миң сом (бюджеттик каражаттар) жана 36,1 миң сом (атайын каражаттар), жалпы 101,0 миң сом которулбай калган.

Ошондой эле, Ленин райондук сот аткаруу кызматы тарабынан 2023-жылы өндүрүлгөн алименттин суммасы 138,3 миң сом которулбай калган.

Сунуштама

Которулбай калган 101,0 миң сом жана алимент эсеби боюнча 138,3 миң сом каражаттар боюнча өз ара эсептөөлөр жүргүзүлсүн.

Соттук тартипте өндүрүлгөн алиментке жана жабыркагандарга эсептелген каражаттардын которулбай калышы талдансын жана жыйынтыгы каралсын.

Отчет берүүчү адамдар менен эсептешүүлөр

Аныкталды жана корутунду

Корпорациянын башкы директорунун 2022-жылдын 24-декабрында 3/120 сандуу буйругу менен 2022-жылдын 24-декабрынан 28-декабрына чейин, Түркия Республикасынын мамлекеттик телеканалы “TRT AVAZ” менен кызматташуу келишимин жаңылоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жана Анталия шаарындагы жазуучулар союзу менен тажрыйба алмашуу жана стажировкаларды уюштуруу боюнча келишим түзүүгө Корпорациянын 4 кызматкери 5 күндүк кызматтык иш сапарга жөнөтүлүшкөн. Кызматтык иш сапардын максатына ылайык, Түркия Республикасынын мамлекеттик телеканалы “TRT AVAZ”дын жетекчилик тарабынан кызматташуу келишимин узартууга макул эместигинен жана ошондой эле Анталия шаарындагы жазуучулар союзу менен тажрыйба алмашуу жана стажировкаларды уюштуруу боюнча келишимин түзүү 2023-жылга жылдырылып, иш сапар убагында келишимдер түзүлгөн эмес, башкача айтканда иш сапардын максатына жеткен эмес.

Жыйынтыгында кызматтык иш сапар чыгымдары **810,8 миң сомду** түзүп, бюджеттик каражаттарды сарамжалсыз пайдаланууга жол берилген.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 26-октябрындагы №587 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 28-октябрындагы №233 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу токтомунун 1-пунктун бузуу менен Министрлер Кабинетинин Төрагасынын орун басары менен макулдашылбастан Корпорациянын башкы директору 2022-жылдын 25-28-ноябрь күндөрүнө Казакстан Республикасына 4 күндүк иш

сапарына барган жана кызматтык иш сапарлардын жыйынтыктары боюнча тиешелүү отчеттору түзүлгөн эмес. Мындан сырткары, иш сапарга 2023-жылдын 23-декабрындагы №3/121 буйругу кеч чыгарылган (аудитти жыйынтыктоо мезгилине иш сапарга жиберүү тууралуу кадрлар бөлүмүнүн башкы адисинин техникалык ката кетирилгендиги тууралуу түшүндүрмө каты, эл аралык бөлүмдүн начальнигинин 2022-жылдын 23-ноябрындагы кызматтык каты берилген), иш сапарына 35,9 миң сом чыгымдары төлөнүп берилген.

Сунуштама

Чет өлкөгө кызматтык иш сапарлардын жыйынтыгы тууралуу отчеттор түзүлсүн.

Корпорация Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 26-октябрындагы №587 “Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин регламенти жөнүндө” токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу токтомунун талаптары сакталсын.

Жогоруда белгиленген токтомдорунун талаптарын бузууга жол берген жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

2022-жылдын 1-ноябрынан “Республикалык радиотелеборбору” МИ, Корпорация биригип жаткан учурда, өткөрүп берүү актысында “Республикалык радиотелеборбору” МИсы кызматкерлеринин 105,0 миң сом дебитордук карызы бар экендиги көрсөтүлгөн.

Аудит учурунда, кызматкерлердин жоопкерчилигиндеги акча каражаты өндүрүлбөстөн, ээлеген кызматтарынан бошотулгандыгы аныкталды. А.Турдалиевдин жоопкерчилигиндеги 85,0 миң сом акча каражаты 2025-жылдын 23-сентябрындагы №4442/RCAS/11 сандуу төлөө квитанциясы менен УТРКнын атайын каражаттар эсебине төлөнүп ордуна коюлду.

Сунуштама

Белгиленген тартипте 20,0 миң сом калыбына келтирилсин.

Алыш-бериш эсептериндеги каражаттардын жана товардык-материалдык баалуулуктардын ченемден ашык корлору, товардык-материалдык баалуулуктар жана негизги каражаттар боюнча

Аныкталды жана корутунду

Корпорация 2023-2024-жылдарга жабдууларды сатып алууда түзүлгөн келишимдердин өзгөчө шарттарында белгиленгендей жеткирип берүү шарттары келишимге эки тарап кол коюлган күндөн тартып белгилүү бир күнгө белгиленген. Ал эми иш жүзүндө 2023-2024-жылдарда жабдууларды сатып алууда белгиленген күндөн кечиктирилип жеткирилген учурлар аныкталды. Келишимдин шарттарында товар кечиктирилгендиги үчүн жеткирүүчү жоопкерчилик тартат жана сатып алуучуга ар бир кечиктирилген күн үчүн 0,1% өлчөмүндө туум төлөйт.

Жеткирүүчүлөрдөн 99,5 миң сом өлчөмүндө айыптык санкциялар эсептелген эмес, анын ичинен: - “Джей Си Групп Кей Джи” ЖЧКсы -19,4 миң сом; - “Джей Си Групп Кей Джи” ЖЧКсы -28,0 миң сом; - “Лэвэл” ЖЧКсы -42,1 миң сом; - “Лэвэл” ЖЧКсы. -8,7 миң сом; - “Лэвэл” ЖЧКсы -1,3 миң сом.

Сунуштама:

Келишимдин шарттарында каралган 99,5 миң сом 0,1% өлчөмүндөгү айып тууму эсептелинсин жана талап кылуу боюнча чаралар көрүлсүн.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 3-ноябрындагы №694 токтому менен бекитилген “Бюджеттик мекемелерди финансылоодо жылдык отчеттор боюнча эсептөөлөрдө товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана каражаттар калдыктарын эсепке алууну жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө” нускамага ылайык 2024-жылдын аягына нормативден ашыкча калдыктары Ысык-Көл областтык телерадиокомпаниясында 45,7 миң сомго, ошондой эле эсепке алынуучу дебитордук жана кредитордук карыздар ортосундагы айырма төмөндөгү мекемелерде аныкталган: Жалал-Абад областтык телерадиокомпаниясында – 73,6 миң сом жана Талас областтык телерадиокомпаниясында – 211,9 миң сом.

Сунуштама

2025-жылдагы каржылоону эске алуу менен товардык-материалдык баалуулуктардын нормативден ашыкча запастарын жана эсептердеги дебитордук карыздардын бюджетке чегерилүүсү каралсын.

Коммуналдык кызматтарга жана транспорт каражаттары, автотранспортту пайдалануу боюнча лимиттердин сакталышы

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги №240 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортун пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө” токтомунун 4-пунктуна ылайык, “мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын автотранспорту жумуш убактысы бүткөндөн кийин, саат 20.00дөн кечикпестен (жумуш боюнча чыгууларды кошпогондо) кызматтык гаражда же атайын бөлүнүп берилген кызматтык жерде токтотулууга тийиш, башка учурларда транспорттук каражат үчүн жоопкерчилик келишими түзүлөт”.

Бирок, жогорудагы токтомду бузуу менен эмгек өргүү берилген убакытта 2022-жылда Корпорациянын башкы директору жана анын орун басарларына, “Республикалык радио жана телевидение борбору” мекемесинин директоруна 37,6 миң сомго 640 литр күйүүчү майын, 2023- жылда Корпорациянын башкы директорунун орун басарына 7,2 миң сомго 100 литр, жалпы 44,8 миң сомду түзгөн 740 литр күйүүчү майы чыгымдалган.

Сунуштама

Негизсиз чыгымдалган күйүүчү майдын суммасы **44,8 миң сом** калыбына келтирилсин.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги №240 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортун пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө” токтомунун 4-пунктунун аткарылышы камсыздалсын.

Аныкталды жана корутунду

Корпорация Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин 2015-жылдын 30-декабрындагы №366 буйругу менен бекитилген Автоунаанын күйүүчү жана майлоочу майларды чыгымдоонун линиялык ченемдерин колдонуу жана аларды эсептөө ыкмасынын Эрежесинин негизинде ар бир автоунаанын күйүүчү жана майлоочу майларды чыгымдоонун линиялык ченемдери эсептелип Корпорациянын башкы директору тарабынан бекитилген.

Аудит камтыган мезгил аралыгында кызматтык автоунаалардын күйүүчү майынын чыгымын жол баракчаларынын негизинде жүргөн аралыгы менен алганда (пробег) 22509,1 литр күйүүчү майын 1412,3 миң сомго белгиленген ченемден ашык чыгымдаган.

“Хонда Степ”, “Хонда СРВ” унаалардын күйүүчү майынын ченемдерин эсептөөдө базалык норманын ордуна аралаш кетчү чыгымы коюлуп, андан ары кошумча чыгымдар кошулган *(кышкы убакытка, деңиз деңгээлинен бийиктиги, калктын көлөмү, кызмат мөөнөтү жана башка)*.

Интернет тармактарынан бул унаалардын техникалык мүнөздөмөсүн алганда, мисалы көлөмү 2,4 куб болгон, 4WD “Хонда степ” автоунаасынын базалык нормасы 9,1 литр болсо эсептелинген ченемге 13,0 литр коюлуп андан ары кошумча чыгымдар кошулуп ченемдик норма 18,07 литрге чыккан.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги №240 токтомунун жана Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин 2015-жылдын 30-декабрындагы №366 буйругу менен бекитилген “Автомобиль транспортунда күйүүчү жана майлоочу майларды чыгымдоонун линиялык ченемдерин колдонуу жана аларды эсептөө ыкмасынын Эрежелерин бекитүү жана ишке киргизүү жөнүндө” эрежесинин талаптарынын аткарылышы камсыздалсын.

Корпорациянын күйүүчү майга ченемден ашык чыгымдарды белгилөө талдансын жана жыйынтыгы каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2018-жылдын 25-декабрындагы №137-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту жүргүзүү жөнүндө” Жобонун 106-беренесинин 8-абзацында *(КР Финансы министрлигинин 2023-жылдын 11-июлундагы №2-Б буйругуна ылайык күчүн жоготту)* “контракт боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн чыгымдар (юридикалык, консультациялык, күзөт, маалыматтык технологиялар жаатындагы ж. б.) бюджеттик мекеменин дарегине берилген акы төлөө эсебине жана аткарылган иштердин актыларына ылайык иш жүзүндө кызмат көрсөтүү учурунда таанылат” деп көрсөтүлгөн.

Корпорация (буюртмачы) “Республикалык радиотелеборбору” МИ (аткаруучу) менен 6 телеберүү каналдардын, 3 радио каналдардын үн жана видео жазууларды аткаруу жана техникалык кызматтарын аткаруу үчүн 2022-жылдын 1-февралында №05/2022 сандуу эки тараптуу келишим түзүлгөн. Келишимдин шарттарында аткаруучу тараптын кызматтары, өндүрүшкө чыгымдалган өз наркы

менен эсептелинип келишимдин 1-тиркемесинде көрсөтүлгөн жана буюртмачы тарап ага ылайык иш жүзүндө аткарылган кызматтарга төлөп берүүсү каралган. 2022-жылдын 1-ноябрына карата Корпорация тарабынан “Республикалык радиотелеборбору” ишканасына 119 761,1 миң сом которулуп, ал эми “Республикалык радиотелеборбору” ишканасында иш жүзүндө кызмат аткарууларынын суммасы 109 862,2 миң сомду түзүп, Корпорациянын 9 898,9 миң сом дебитордук карызы эсептелген.

2022-жылдын 1-ноябрынан тартып “Республикалык радиотелеборбору” мамлекеттик ишканасы жана Корпорация бириктирилип (жогоруда белгиленген), өткөрүп берүү жана кабыл алуу актысында Корпорацияга 9 898,9 миң сом кредитордук карыз болуп өткөрүлгөн. Тактап айтканда 9 898,9 миң сомго келишимде көрсөтүлгөн кызматтар аткарылбастан, кредитордук карызы боюнча милдеттенме токтотулган.

Сунуштама

Келишимде көрсөтүлгөн 9 898,9 миң сомго кызматтар аткарылбастан, кредитордук карызы боюнча милдеттенме токтотулгандыгы талдансын жана жыйынтыгы каралсын.

Мамлекеттик сатып алуулар

Аныкталды жана корутунду

2022-жылы 196 940,0 миң сомго, 2023-жылы 26075,9 миң сомго, 2024-жылы 66 671,0 миң сомго сатып алуулар жүргүзүлгөн. “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын бузуу менен 2022-2023-жылдарга Корпорациянын сатып алуулар планы түзүлгөн эмес, 2024-жылга сатып алуулар планы Корпорациянын жооптуу кызматкерлери тарабынан аудитке көрсөтүлгөн жок.

2022-жылдын 1-январынан тартып 2024-жылдын май айына чейин Корпорацияда Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 4-пунктчасын бузуу менен сатып алууларды жүргүзүүдө атайын сатып алуулар боюнча комиссия түзүлгөн эмес.

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренесинин 4-пунктуна ылайык Сатып алуулар планы сатып алуучу уюмдун жетекчиси тарабынан бекитилет – деп белгиленген жана 7-пунктунда Контракт түзүлгөндөн кийин сатып алуулар планында камтылган өзгөчө кырдаалдарды, форс-мажордук жагдайларды, аварияга байланышкан учурларды кошпогондо, сатып алуулар планында (сатып алуулардын такталган жылдык планында) каралбаган товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга жол берилбейт.

Сунуштама

“Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын бузуу менен сатып алууларды жүргүзгөн Корпорациянын жооптуу кызматкерлеринин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Сатып алуулар комиссиясы сатып алуулардын сунуштарын баалоодо жеткирүүчү “КБМ” ЖЧКсынын тапшырмасын квалификациялык талаптарга

жооп бербейт деген тыянак менен сатып алуулардан четтеткен. Сатып алуу жол-жоболорунун протоколунда, кайсы конкреттүү квалификациялык талаптар жана кайсы учурда өтүмө ээсинин сунуштары ылайык келбегендиги көрсөтүлгөн эмес. Андан кийин катышуучу сатып алуучу уюмга 2023-жылдын 2-октябрында арыз менен кайрылган бирок сатып алуучу уюм ал арызды четке каккан. Ошондой эле, “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 25-беренесинин 3-пунктунун 2-пунктчасын бузуу менен Мыйзамдын 4-главасына ылайык сатып алуу жол-жоболору токтотулгандыгына карабастан, сатып алуучу уюм 2023-жылдын 3-октябрында экинчи пакетти негизсиз ачкан. Жеткирүүчү экинчи инстанция болгон көз карандысыз комиссиянын дарегине арыз менен кайрылган. Алардын чечими өтүмө ээсинин сунушун четке кагуу жөнүндө сатып алуучу уюмдун чечимин жокко чыгарып; сатып алуучу уюм ушул чечимге ылайык арыз ээсинин сунушун кайра бааласын деп чечим чыгарып берген. Бирок, сатып алуучу уюм жогорудагы чечимди аткарган эмес.

Сунуштама

Сатып алууларды жүргүзүүдө жеткирүүчүлөрдүн сунуштарын баалоодо Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Мыйзамынын 25-беренесинин жана Мыйзамдын 45-беренесинин негизинде көз карандысыз комиссиянын чечимдери аткарылуусуз калбашы тийиш.

Аныкталды жана корутунду

2023-жылда сатып алууларды жүргүзүүдө Корпорация “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 2-пунктун бузуу менен сатып алынуучу товарларга мониторинг жүргүзүлгөн эмес, жөн гана жеткирүүчүнүн коммерциялык сунуштамасын колдонгон. Башка рыноктогу бааларга мониторинг жүргүзүлгөн эмес.

Аныкталды жана корутунду

Корпорация бир булактан сатып алуу ыкмасы менен 2023-жылдын 11-ноябрында сатып алуулар порталына жарыя кылбастан туруп Декорацияларды, оңдоо жана калыбына келтирүү боюнча кызматтар боюнча “Ала-Тоо теледолбоорун” жасалгалоо кызматы үчүн ЖИ Сатыбалдиева Б.Б. менен 694,9 миң сомго келишим түзүлгөн.

АлаТоо 24 каналын декорациялоо жумуштары 2023-жылдын август айында аяктаган, 1-сентябрга карата телеберүү жаңы студияда тартылып, телеберүү түз эфирде берилген. 2023-жылдын 31-август күнү “Ала-Тоо 24” телеканалы жаңыланган студиядан көрсөтүлгөн. Студиянын жасалгалоо жумуштары 2023-жылдын август айындагы телеканалдын продюсери тарабынан жазылган кызматтык каттын негизинде, иш жүзүндө Корпорациянын кызматкерлери тарабынан жасалганы аныкталган. Жасалгалоо жумуштары Корпорациянын сүрөтчү дизайнерлери тарабынан даярдалган.

Корпорациянын жооптуу кызматкерлери тарабынан белгисиз себептер менен, аткарылган жумуштарга 3 айдан кийин 2023-жылдын 11-ноябрында бир булактан сатып алуулар жарыяланып, ЖИ Сатыбалдиева Б.Б. ыйгарылып, жумуштардын аткарылышына датасы жок актысы түзүлгөн, 2023-жылдын

7-декабрында №46390699 номерлүү төлөө тапшырмасы менен 694,9 миң сом которуп берилген.

Аудит камтыган мезгил аралыгында Корпорация менен ЖИ Б.Б. Сатыбалдиеванын ортосунда 3 жолу котировкаларды суратуу ыкмасы менен, 2 жолу бир булактан сатып алуу ыкмасы жана 1 жолу сатып алуулар порталына жарыялабай, түз келишим түзүү ыкмасы менен сатып алуулар жүргүзүлгөн, жалпы суммасы 6 030,3 миң сомду түзгөн.

ЖИ Б.Б. Сатыбалдиева утуп алган жумуштардын баары - студияларды декорациялоого байланышкан жумуштар.

ЖИ Б.Б. Сатыбалдиеванын аффилирленген жактардын жоктугу тууралуу маалыматтары берилген.

Бирок, ЖИ Сатыбалдиева менен түзүлгөн келишимди аткарууда, анын ишенимдүү өкүлү боюнча Корпорация тарабынан маалыматтар такталган эмес.

Аныкталды жана корутунду

Жаңы жылдарга, “Жаңы 2024-жыл” жана “Жаңы 2025-жыл” арналган телепрограммаларына декорацияларды жасалгалоодо (орнотууда), жалпы 235,4 миң сомдук товардык-материалдык баалуулуктар сарпталбастан, каражат ашыкча төлөнүп берилген.

Аныкталды жана корутунду

Жогоруда белгиленген Мыйзамдын 9-беренесинин 1-пунктун бузуу менен Д. Садырбаев атындагы “Кыргызтелефильм” студиясында сатып алуулар бөлүмү түзүлгөн эмес жана сатып алууларды жүргүзүү милдети кызматкерлерге жүктөлгөн эмес.

“СТВ” Чүй областтык телерадиокомпаниясында Мыйзамдын 11-беренесинин талаптарын бузуу менен чыгымдарды ченемдөөгө ылайык товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууга планы түзүлгөн эмес.

Аталган мыйзамдын 17-беренесинин 3.3-пунктун бузуу менен, электрондук каталогду пайдаланбастан (күйүүчү май сатып алууга 228,2 миң сомго (телестудия үчүн жабдууларды, кресло жана башка материалдарды алууга 100,0 миң сомго, 1-С программасына коштоо жүргүзүүгө 60,0 миң сомго, “Жиба Бишкек” ЖЧКсы 16,0 миң сомго, ЖИ Е.Д. Рузиевага 11,8 миң сомго жана мекеменин кызматкерлеринин өздүк эсептик карталарына которулуп кызматтык унааны ондотууга жана башка ар кандай иш чараларга 412,1 миң сомго), сатып алуулар жүргүзүлгөн, жалпы 828,1 миң сомду түзгөн.

Ошондой эле, “Ысык-Көл областтык телерадиокомпаниясында” 165,2 миң сомго сатып алууларды жүргүзүлгөн.

Сунуштама

Сатып алууларды “Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жүргүзүүнү жана тиешелүү кызматкерлердин мамлекеттик сатып алуулар жаатында квалификациясын жогорулатуу максатында иш-чараларды кароону.

235,4 миң сомго ашыкча каралган каражаттар жеткирүүчү ЖИ Б.Б. Сатыбалдиевадан өндүрүлүп алынсын.

Жогорудагы жумуштардын кабыл алынышы талдансын жана жыйынтыгы каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 16-январындагы №8-т Тескемеси менен Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин алдындагы "Сатып алуулар борбору" мамлекеттик мекемеси тарабынан сатып алынуучу товарлардын тизмеги бекитилген, тизмекте белгиленген товарларды башка мекемелерден сатып алышкан: "Ысык-Көл областтык телерадиокомпаниясы" телерадиоканалында 230,3 миң сомго жана Жалал-Абад областтык телерадиокомпаниясында -172,0 миң сомго.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 16-январындагы №8-р Тескемеси менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Мамлекеттик сатып алуулар департаментинин алдындагы "Сатып алуулар борбору" мамлекеттик мекемеси тарабынан сатып алынуучу товарлардын тизмегине кирген товарларды сатып алуу бөлүгүндө аткарылышы камсыздалсын.

Дебитордук жана кредитордук карыздар

Аныкталды жана корутунду

Корпорациянын отчетторуна ылайык 2024-жылдын 31-декабрына карата мөөнөтү өткөн дебитордук карыздар 3 926,1 миң сомду түзөт, мекеменин жетекчилиги тарабынан жогорудагы дебитордук карызды кайтаруу боюнча акыркы эки жыл аралыгында эч кандай чаралар көрүлгөн эмес.

Мындан сырткары, 2021-2022-жылдар аралыгындагы соттун чечимдери менен аныкталган жалпы 362,7 миң сомду түзгөн Коомдук телерадиоберүү корпорациясы тарабынан алынуучу карыздар отчеттуулукта дебитордук карыз катары чагылдырылган эмес.

Бюджеттик каражаттардан салыштыруу актылары түзүлгөн эмес, карыздар чечмеленбестен 2024-жылдын 31-декабрына 10,4 миң сомго эсепте жогорулатылган кредитордук карыз чагылдырылган.

Атайын каражаттардын эсебинде ушул эле отчеттук мезгилде Кыргыздипсервис МИГе дебитордук карызы 4 861,2 миң сомго көрсөтүлгөн, мамлекеттик ишкана менен түзүлгөн салыштыруу актысынын негизинде 4 861,2 миң сом аткарылган кызматы үчүн кредитордук карыз экени аныкталып отчеттуулукту бурмалоо орун алган.

Аудит учурунда 362,7 миң сомго эсепте көрсөтүлбөгөн дебитордук, 10,4 миң сомго жогорулатылган кредитордук карыздарга жана отчеттуулукта дебитордук карыз катары көрсөтүлгөн **4 861,2 миң сомго** тиешелүү өткөрүүлөрү жүргүзүлүп калыбына келтирилди.

Аныкталды жана корутунду

Корпорациянын 2 989,2 миң сомду түзгөн киреше салыгын жана 251,5 миң сомду түзгөн (17,25%) социалдык төлөмдөрүн дебитордук карыз катары жана

4 352,9 миң сомду түзгөн (10%) социалдык төлөмдөрү 2024-жылдын 31-декабрына карата түзүлгөн отчеттордо чагылдырылган эмес.

Бухгалтердик эсеп боюнча “СТВ” Чүй областтык телерадиокомпаниясында жогорулатылган кредитордук карыздар 62,4 миң сомду түзгөн жана 2,0 миң сомду түзгөн дебитордук карыздардар чагылдырылган эмес. Аудит учурунда жогорулатылган кредитордук карызды азайтуу боюнча жана 2,0 миң сом дебитордук карызды баланска кошуу боюнча тиешелүү жазуулар жүргүзүлгөн.

“Ысык-Көл областтык телерадиокомпаниясында 2024-жылдын аягына 31,0 миң сом, Д.Садырбаев атындагы “Кыргызтелефильм” студиясында 38,6 миң сом жана 16,9 миң сом дебитордук карыздар эсептелген.

Талас областтык телерадиокомпаниясында кредитордук карыз 20,5 миң сомго эсептелген.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун дебитордук карыздарды жана милдеттенмелерди эсепке алуу бөлүгүнүн аткарылышы камсыздалсын.

Мөөнөтү өткөн 3921,6 миң сомго, бухгалтердик эсепте чагылдырылбаган дебитордук карыздар, жогорулатылган кредитордук карыздар талдансын жана жыйынтыгы каралсын.

Бухгалтердик эсепте чагылдырылбаган дебитордук карыздар 7593,6 миң сом эсепке алынсын.

Эсептелген дебитордук карыздар “Ысык-Көл областтык телерадиокомпаниясында” 31,0 миң сом, Д. Садырбаев атындагы “Кыргызтелефильм” студиясында 55,5 миң сом калыбына келтирилсин, Талас областтык телерадиокомпаниясында 20,5 миң сом кредитордук карыздар боюнча тиешелүү бухгалтердик жазуулар жүргүзүлсүн.

“СТВ” Чүй областтык телерадиокомпаниясында

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы № 401 токтому менен бекитилген Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик телекөрсөтүү, радио, басылма, электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине чыгармачыл иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө Жобонун 4-пунктуна ылайык, калем акы телекөрсөтүү жана/же радио аркылуу эфирден трансляцияланган, же болбосо басылма жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланган гана чыгармачыл иштерди аткаргандыгы (маданий, маалымат чыгармаларын жаратуу) үчүн төлөнөт.

6-пунктуна ылайык, Телерадиокомпаниялардын кызматкерлерине чыгармачыл иштин түрүн аткаргандыгы үчүн калем акынын өлчөмүн эсептөөдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген региондук коэффициент колдонулат. Калем акы эсептөөдө коэффициент белгиленген эмес.

Областтык телерадиокомпанияда 2024-жылдын январь-август айларында кайсы чыгармачылык иштин түрүн аткаргандыгы көрсөтүлбөгөн, бухгалтердик реквизиттерсиз, жетекчи тарабынан бекитилбеген, карандаш менен толтурулган, кайсы чыгармачылык иштин түрүн аткаргандыгы көрсөтүлбөгөн, табель менен 2024-жылда 1199,4 миң сомду түзгөн калем акы эсептелинип төлөнгөн, социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү 206,9 миң сомду түзөт, жалпы 1406,3 миң сом.

Сунуштама

Чыгармачылык иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы №401 токтому менен бекитилген Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик телекөрсөтүү, радио, басылма, электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине чыгармачыл иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө Жобого ылайык келтирилсин.

Калем акы эсептөөнү негиздеген телекөрсөтүү жана жарыяланган чыгармачылык иштердин түрлөрүн аткаргандыгы боюнча иш кагаздары калыбына келтирилсин жана тиешелүү кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы №523 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын, анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын “ЭлТР” мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жобонун жана 5-6-тиркемелеринин, о.э., Корпорациянын 2023-жылдын 26-июлундагы №2/166 буйругу менен бекитилген Жобонун талаптары сакталбастан кызматкерлердин кызматтык маяналарына иштеген стажы үчүн үстөк акылары ашыкча 51,2 миң сомго эсептелген, социалдык төлөмдөрү 8,8 миң сомду түзөт, жалпы 60,0 миң сом.

Сунуштама

Кызматтык маяналарга иштеген жылдары үчүн үстөк акы белгилөө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы №523 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын, анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын “ЭлТР” мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” Жобого жана 5-6-тиркемелерине ылайык келтирилсин.

Үстөк акылардын ашыкча эсептелишине жол берген кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун 2-бөлүмүнүн, 1-параграфынын 6.11-пунктун бузуу менен, кызматкердин эсептик картасына ар кандай иш чара жана кызматтарга 242,7 миң

сом которулган, анын ичинен 171,6 миң сомду түзгөн чыгымдалган каражаттарга тастыктаган баштапкы документтери, анын ичинде жолдомо баракчалар, электрондук эсеп фактуралар, кассалык чек, чыгыштоо актылары аудитке камсыздалган жок.

Сунуштама

Негизсиз чыгышталган **171,6 миң** сом бюджеттик каражаттар калыбына келтирилсин.

Ысык-Көл областтык телерадиокомпаниясы

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы №401 токтому менен бекитилген Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик телекөрсөтүү, радио, басылма, электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине чыгармачыл иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө Жобону бузуу менен каралбаган кошумча акы, 2024-жылда эки айдоочу жана электрик-жумушчуга оператордук жумушту кошо алып баргандыгы үчүн 158,3 миң сом эсептелген, жана башка кызматкерлерге аткарган чыгармачылык иштерди аткарганы үчүн ашыкча эсептелген калем акы 87,6 миң сомду, социалдык төлөмдөрү 42,4 миң сомду, жалпы 288,3 миң сомду түзгөн.

Сунуштама

Чыгармачылык иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы №401 токтому менен бекитилген Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик телекөрсөтүү, радио, басылма, электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлерине чыгармачыл иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө Жобого ылайык келтирилсин.

Ашыкча эсептөөлөргө жол берген тиешелүү кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

Ысык-Көл областтык телерадиокомпаниясында негизги каражаттарга жана материалдык баалуулуктарга каттоо жүргүзүүдө, берилген маалымдамалардын негизинде Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 30-апрелиндеги №240 “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматтык жана нөөмөттүк автотранспортун пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө” токтомунун талаптарын аткарбастан телеканалдын 09KG017AA мамлекеттик номерлүү, Toyota Camry кызматтык автоунаасы Каракол-Бишкек каттамдары боюнча коопсуз шаар долбоорунун камераларына түшүп 12,0 миң сом айып пул салынып 2025-жылдын 17-апрелинен тартып Түп районун жол кыймыл коопсуздук кызматы тарабынан айып короосуна киргизилип бүгүнкү күнгө чейин айып короодо. Короонун ээсинин билдирүүсүнүн негизинде айып короодо турганы үчүн баасы күнүнө 120 сом, бүгүнкү күнгө 126 күн болгон, же айып короодо тургандыгы үчүн акысы 15,1 миң сомду түзгөн.

Сунуштама

“Ысык-Көл областтык телерадиокомпаниясы” телерадиоканалы 12,0 миң сомду түзгөн айып пулду жана 15,1 миң сомду түзгөн айып короодо тургандыгы үчүн акысын жалпы 27,1 миң сомду жол кыймылынын эрежелерин бузган кызматкерлер тарабынан төлөнүп айып короосунан чыгарылсын. Ысык-Көл областтык телерадиокомпаниясынын жетекчилигине жана күнөөлүү кызматкерлерге кызматтык автоунаанын пайдалануу тартибин бузгандыгы үчүн тиешелүү чаралар каралсын.

Талас областтык телерадиокомпаниясы

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобосунун 5-глава 2-параграф 106-пунктунун 3-пунктчасына ылайык, контракт боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн чыгымдар (юридикалык, консультациялык, күзөт, маалыматтык технологиялар жаатындагы ж.б.) бюджеттик мекеменин дарегине берилген акы төлөө эсебине жана аткарылган иштердин актыларына ылайык иш жүзүндө кызмат көрсөтүү учурунда таанылат.

Компьютерге “1С-Бухгалтерия” бухгалтердик программасын тейлөө боюнча келишимдин негизинде 50,0 миң сом “Софт Сервис” ЖЧКсына которулуп берилген. “1С-Бухгалтерия” программасын тейлөө “Софт Сервис” ЖЧКсы тарабынан жүргүзүлгөндүгү жана кабыл алынгандыгы тууралуу документтери бар. 2025-жылдын 18-августунда бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча “1С-Бухгалтерия” программасы менен иштөөсүн кароо учурунда компьютерде “1С-Бухгалтерия” программасы менен иш жүргүзүлбөгөндүгү аныкталган. Ошондой эле, аудит учурунда компьютерде “1С-Бухгалтерия” программасынын базасы жоктугу аныкталган.

Сунуштама

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун чыгымдарды эсепке алуу бөлүгүнүн аткарылышы камсыздалсын жана “1С-Бухгалтерия” бухгалтердик программасынын жоктугуна байланыштуу, кызмат көрсөтүү үчүн которулган 50,0 миң сом бюджеттик каражаттар боюнча талдоо жүргүзүлсүн жана жыйынтыктары каралсын.

Д. Садырбаев атындагы “Кыргызтелефильм” студиясы

Аныкталды жана корутунду

Коомдук телерадиоберүүлөр корпорациясы менен түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн тематикалык пландын негизинде кино тасмалар тартылып келген. Келишим боюнча 2022-жылы 10 документалдык тасма, 30 мүнөттүк 1 көркөм тасманы тартуу жана 3 телепрограмма тартылышы каралган. Иш жүзүндө тематикалык планда каралбаган, тематикалык планга өзгөртүү киргизилбестен, башка тасмалар тартылгандыгы аныкталган.

Сунуштама

Даректүү тасмаларды тартууда тематикалык планды сактоо жана зарыл болгон учурда планга өз убагында өзгөртүүлөр киргизилиши камсыздалсын.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 25-ноябрындагы № 642 токтому менен бекитилген Эмгек акынын орточо өлчөмүн эсептөөнүн Эрежелеринин 10-пунктуна ылайык бир жылдын ичинде эсептелген жыл жыйынтыгы боюнча сыйлыктар жана иштеген жылдары (иш стажы) үчүн бир жолку сыйлыктар орточо эмгек акыны эсептөөдө 1/12 өлчөмүндө, ал эми кварталдыктар - эсепке алынуучу мезгилдин ар бир айы үчүн 1/3 өлчөмүндө, эсептелген убактысына карабастан эсептелет.

Белгиленген ченемдерден ашыкча орточо эмгек акы 26,8 миң сомго эсептелген.

Сунуштама

Орточо эмгек акы эсептөөлөр Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 25-ноябрындагы № 642 токтому менен бекитилген Эмгек акынын орточо өлчөмүн эсептөөнүн Эрежелеринде белгиленген ченемдерге ылайык жүргүзүлсүн.

Нарын областтык телерадиокомпаниясы

Аныкталды жана корутунду

Мурдагы аудиттин жыйынтыгында Нарын областынын Теңир-Тоо өнүктүрүү фондусунда 2021-жылдын 1-январынан тартып 2023-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгына карата ишине жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин алкагында “Ат-Башы Жаштар курулуш” ЖЧКсы тарабынан Нарын областтык телерадиокомпаниясынын телестудиясын куруп ичин жасалгалоодо курулуш иштеринин көлөмү 575,0 миң сомго жогорулатылганы жана Нарын областтык телерадиокомпаниясына берген материалдык баалуулуктардын (алып баруучунун столу, дивандын толук жыйындысы) баасы 375,2 миң сомго жогорулатылып коюулуп калыбына келтирилбегендигине байланыштуу, материалдар Нарын областтык прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Нарын областтык прокуратурасы тарабынан иш козголуп, тергөө жүргүзүү жагы Нарын ШИИБ тергөө кызматына жиберилген. Аудит учурунда Нарын ШИИБ берген маалыматына ылайык, тергөө мөөнөтү соңуна чыккандыгына байланыштуу иш өндүрүштөн токтотулган, бирок жогоруда белгиленген жетишпестиктер калыбына келтирилген эмес.

Сунуштама

Мурдагы аудиттин жыйынтыгы менен берилген жазма буйруктун аткарылышы камсыздалсын.

“Ынтымак” коомдук региондук телерадиокомпаниясы

Аныкталды жана корутунду

“Ынтымак” коомдук региондук телерадиокомпаниясынын” карамагындагы “Ош жаңырыгы”, “Эхо Оша”, “Уш Содаси” газеталарында 2022-жылы кызматкерлерге калем акы төлөмдөрүн жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы №401 токтому менен бекитилген

“Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик телерадио, басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин чыгармачылык иштеринин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн” Тартибинин 7-тиркемесинин 1-пунктунда көрсөтүлгөн, жалпыга маалымдоонун басылма каражаттарында жарыялануучу чыгармачыл иштердин түрлөрүн түзгөндүгү үчүн калем акынын коюмдарынын өлчөмдөрү жана 2-пунктунда көрсөтүлгөн жалпыга маалымдоонун басылма каражаттарында жарыялануучу чыгармачыл иштердин түрлөрүнүн жанрынын коэффициенти ар бир кызматкердин жасаган иштерине жараша аныкталбастан, тастыктоочу документтери жок белгиленген суммалар коюлуп төлөнгөн. Жалпысынан 2022-жылы “Ош жаңырыгы”, “Эхо Оша”, “Уш Содаси” газеталарында иштеген кызматкерлердин калем акысы үчүн жогорудагы токтомдун талаптарын бузуу менен **603,7 миң** сом калем акы (гонорар) төлөнүп берилгендиги аныкталды.

Сунуштама

Кызматкерлерге калем акы эсептөөдө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы №401 “Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик телерадио, басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин чыгармачылык иштеринин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө” токтомунун талаптарына шайкеш жүргүзүлсүн. Негизсиз төлөмдөргө жол берген жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

2022-жылга бекитилген штаттык жадыбалындагы телевидение кызматкерлеринин калем акысы бир айга 150,0 миң сомго жетекчилик тарабынан бекитилип берилген. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы №401 “Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик телерадио, басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин чыгармачылык иштеринин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө” токтому менен бекитилген жобого ылайык, 2022-жылдын август айында телевидение кызматкерлерине телекөрсөтүү аркылуу трансляцияланган чыгармачылык иштердин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн гонорардын өлчөмдөрү аныкталып, 167,2 миң сом төлөнүп берилген. Ошол эле учурда, 2215 беренесинен “Ынтымак” коомдук региондук телерадиокомпаниясынын” журналисттеринин, операторлорунун гонорары катары, 2022-жылдын 3-августунда №61737855 төлөм тапшырмасы менен казынадан “Демир Кыргыз Интернешнл Банктын” Оштогу филиалына бюджеттик каражаттардын эсебинен **110,0 миң** сом которулган. Бирок, банктын көчүрмөлөрүн (выпискаларын) текшерген учурда, кызматкерлердин картасына түшкөн эмес жана бухгалтердик эсепте тастыктоочу документтери табылган жок. Натыйжада бир эле жумушка кайталанган төлөмдөр жүргүзүлгөн.

Аудиттин жүрүшүндө, 2025-жылдын 18-августундагы №255900103 нактадай төлөмгө берилген квитанциянын негизинде 110,0 миң сом бюджетке кайтарылды.

Сунуштама

Мекемеде бухгалтердик эсепти жүргүзүү жана финансылык отчетторду түзүүдө, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин 2024-жылдын 22-январындагы №1-Б буйругу менен бекитилген “Мамлекеттик башкаруу секторунун уюмдары тарабынан бухгалтердик эсепти уюштуруу жана жүргүзүү боюнча” Жобонун чыгымдарды эсепке алуу бөлүгүнүн аткарылышы камсыздалсын.

Каржы бузууга жол берген кызматкерлерге жана жетекчиликке карата тийиштүү тартип жазалары белгиленсин.

Аныкталды жана корутунду

“Ынтымак” коомдук региондук телерадиокомпаниясынын” Уставында көрсөтүлгөн милдеттерин аткарууну каржылоого республикалык бюджеттен акча каражат бөлүнөт.

“Ынтымак” коомдук региондук телерадиокомпаниясы” менен “ДИА” коомдук фондунун ортосунда 2022-жылдын 9-декабрында №22-39 теледебат даярдоо жана “Ынтымак ТВда түз эфирде көрсөтүү боюнча 70,0 миң сомго эки тараптуу келишим түзүлгөн.

Теледебат даярдоого “ДИА” коомдук фондунан 70,0 миң сом каржыланган, бирок түшкөн каражаттар атайын каражаттар эсебине кириштелбестен, 2022-жылдын 15-декабрындагы кызмат көрсөтүүнүн аткарылган актысынын негизинде, кызматкердин банк картасына 2022-жылдын 21-декабрында 49,0 миң сом, 2022-жылдын 26-декабрында 21,0 миң сом которулган.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы “Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик телерадио, басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин чыгармачылык иштеринин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн жыйымдарды эсептөө тартиби жөнүндө” №401 токтомунун 2-тиркемесинин 51-пунктуна ылайык, кызматкерге бюджеттик каражаттардын эсебинен жумуш аткарылган учурда 4,6 миң сом төлөнүү керек болсо, атайын каражаттардын эсебинен негизсиз **70,0 миң** сом төлөнүп берилген.

Келишимде каралган теледебат даярдалган эмес, ал эми 70,0 миң сом которулган жооптуу кызматкерлер тарабынан каражаттардын кайтарылгандыгы тастыкталган эмес (кызматкерлердин маалыматтарына ылайык).

“Ынтымак коомдук региондук телерадиокомпаниясында” 2023-жылдын 1-январына карата бухгалтердик эсепте чагылдырылбаган 597,2 миң сомдук дебитордук карыздар аныкталды. Тактап айтканда, “Ынтымак коомдук региондук телерадиокомпаниясынын” карамагындагы “Ош жаңырыгы” газетасына жазылуудан келип түшө турган каражаттар “Кыргызпочтасы” мамлекеттик ишканасынын Араван райондук филиалынан 389,4 миң сом, Ноокат райондук филиалынан 207,8 миң сом республикалык бюджеттин эсебине которулбаган жана ал мекемелер менен салыштыруу актылары түзүлгөн эмес.

Сунуштама

Каражаттардын негизсиз чыгымдалышын жана республикалык бюджеттин каражаттарын калыбына келтирүү укук коргоо органдарына тиешелүү кароо үчүн жөнөтүү сунушталат.

Негизсиз чыгымдалган 70,0 миң сом калыбына келтирилсин.

Мекемелер менен салыштыруу актылары түзүлсүн жана 597,2 миң сом республикалык бюджетке калыбына келтирилсин.

Баткен областтык телерадиокомпаниясы

Аныкталды жана корутунду

2024-жылы келишим менен иштеген 2 кызматкердин эмгек акысы үчүн 27,0 миң сом төлөнгөн, бирок социалдык камсыздандыруу төлөмдөрүнө 2,7 миң сом жана киреше салыгына 2,3 миң сом келишим менен иштеген кызматкерлерден кармалып, тиешелүү бюджетке которулган эмес.

Сунуштама

2,7 миң сом социалдык камсыздандыруу төлөмдөрү жана 2,3 миң сом киреше салыгы республикалык бюджетке калыбына келтирилсин.

Аныкталды жана корутунду

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы №401 “Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик телерадио, басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин чыгармачылык иштеринин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө” токтому менен бекитилген тиркемелеринде көрсөтүлгөн ченемдерди бузуу менен эсептелүүчү калем акынын (гонорардын) коюмдарынын өлчөмдөрү же болбосо ар бир аткарган, даярдаган материалдарынын наркы эсептик билдирүү (ведомость), эсептелүүчү жыйымдар баракчасында калем акы баасы көрсөтүлбөстөн, бааланбастан 284,0 миң сом негизсиз төлөнүп берилген.

Сунуштама

Кызматкерлерге калем акы эсептөөдө, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-июлундагы №401 “Республикалык бюджеттен каржылануучу мамлекеттик телерадио, басма сөз жана электрондук жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин чыгармачылык иштеринин түрлөрүн аткаргандыгы үчүн калем акы эсептөөнүн тартиби жөнүндө” токтомунун талаптарына шайкеш жүргүзүлсүн. Негизсиз төлөмгө жол берген жооптуу кызматкерлердин жоопкерчилиги каралсын.

Аныкталды жана корутунду

“Баткен областтык телерадиокомпаниясынын” 3 кызматкеринин эмгек акысына, ченемдик актыларда бекитилген ченемдерден ашыкча жалпы 18,1 миң сом төлөнүп берилгендиги аныкталды.

Сунуштама

Эмгек акы эсептөөдө Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 27-сентябрындагы №523 Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын, анын ведомстволук бөлүмдөрүнүн жана Кыргыз Республикасынын “ЭлТР” мамлекеттик телерадиоберүү компаниясынын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” токтомунун талаптары аткарылсын жана ашыкча төлөнгөн 18,1 миң сом республикалык бюджетке калыбына келтирилсин.

Аудитор

А.А. Раматилаев